

УДК: 378:004

*Биймурсаева Б. М., пед. штим. канд., доцент,
Өмуралиева М. Н., магистр
С. Нааматов ат. НМУ, Кыргызстан*

ГЕЙМИФИКАЦИЯ ТУШУНУГУ ОКУУНУ УЮШТУРУУ ЫКМАСЫ КАТАРЫ

Макалада сабакты окутууда геймификацияны колдонуунун негизги максаты студенттердин окуу ишмердүүлүгүн уюштуруу, б. а., студенттерди окуп жаткан дисциплинаага кызыктыруу, студенттердин татышырмаларды чыгарууга болгон кызыгуусун арттыруу, татышырмаларды өз убагында бүтүрүүгө жана жсогорку балл алууга багыттоо болуп эсептеле тургандыгы атайын платформалар менен корсөтүлгөн. Маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын (МКТ) өнүгүүсү аларды ишмердүүлүктүн ар кандай чойрөсүндө, анын ичинде, билүм берүү тармагында кеңири колдонууну шарттады.

Өзөктүү сөздөр: маалыматтык-коммуникациялык технология, геймификация, билүм берүү, сабак, Kahoot, Quizizz, Online Test Pad платформалары.

*Биймурсаева Б. М., канд. пед. наук, доцент,
Өмуралиева М. Н., магистр,
НГУ им. С. Нааматова, Кыргызстан*

ПОНЯТИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ КАК МЕТОДА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

В данной статье рассматривается вопрос о том, что основной целью использования геймификации в проведении урока является организация учебной деятельности студентов, т.е. с помощью специальных площадок показано, что можно заинтересовать студентов изучаемой дисциплиной, повысить интерес студентов к выполнению заданий в срок и к получению высоких оценок. Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) определяет широту их использования в различных сферах деятельности, в том числе и в образовании.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, геймификация, образование, уроки, платформы Kahoot, Quizizz, Online Test Pad.

*Bijimursaeva B. M., cand. of pedag. science, docent,
Omuralieva M. N., undergraduate
S. Naamatov NSU, Kyrgyzstan*

THE CONCEPT OF GAMIFICATION AS A METHOD OF ORGANIZING LEARNING

In this article, the main purpose of using gamification in conducting a lesson is to organize the educational activities of students, i.e. With the help of special platforms, it is shown that it is possible to interest students in the discipline being studied, increase students'

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

interest in completing assignments on time and in obtaining high marks. The development of information and communication technologies (ICT) determines the breadth of their use in various fields of activity, including education.

Keywords: *information and communication technologies, gamification, education, lessons, Kahoot platforms, Quizizz, Online Test Pad.*

Азыркы учурда маалыматтық-коммуникациялық технологияларды колдонуунун шартында студенттерди окутууда ар бир дисциплиналарын методикасын иштеп чыгуу зарылчылыгы келип чыгууда [3]. Азыркы этапта билим берүүнүн сапатын көтөрүү актуалдуулугу кыйла өсүп жатат жана студенттерди даярдоонун сапатын жогорулатуу негизги милдеттердин бири болуп саналат. Маалыматтық-коммуникациялық технологиялардын (МКТ) өнүгүүсү аларды ишмердүүлүктүн ар кандай чөйрөсүндө, анын ичинде, билим берүү тармагында кеңири колдонууну аныктады, мында МКТ каражаттары – жаңы билим берүү технологияларынын курамдык бөлүгү, жаңы технологиялардын бири – геймификация .

Геймификация – студенттердин окуу материалын кабыл алуусун жакшыртуу, аларда предметке болгон эмоционалдык, мотивациялоочу мамилени ойготуу максатында окуу процессинде оюн ықмаларын колдонуу. Геймификацияны билим берүүнүн бардык тармагында колдонсо болот, анткени ал билимди өздөштүрүү сапатын жоготпостон көп көлөмдөгү материалдарды камтыйт, окуучулардын предметти изилдөөгө кызыгуусун арттырат жана инновация тармагындагы иштеп чыгуулар боюнча иштөө бир топ натыйжалуу болот.

Геймификация (англ. тилинен – оюн, *gamification*) оюндан башка процесстерге оюн механикасын киргизүүнү билдирет [8]. Термин 2002-жылы Н. Пеллинг тарабынан сунушталган жана 2010-жылга чейин профессионал бизнес коомчулугу тарабынан дээрлик колдонулган эмес, академиялық чөйрөдө изилдөө предмети болгон эмес. 2011-жылы геймификация, ыңгайлыштыруу жана чоң маалыматтар менен бирге Gather тарабынан суроо-талаптын туу чокусунда жаңы технологиялардын тизмесине киргизилген. Геймификация, өзгөчө, бизнес секторунда активдүү колдонулат, мында оюн ықмалары жана каражаттары кызматкерлердин жана керектөөчүлөрдүн жүрүм-турумун өзгөртүү үчүн кызмат кылат.

Бүгүнкү күндө геймификация бизнесте, маркетингде гана эмес, билим берүү тармагында да тез өнүгүп жатат. Геймификация билим берүү процессине киргизилип, дүйнөнүн көптөгөн алдыңкы университеттеринде ар кандай ықмалар менен колдонулуп жатат.

Заманбап изилдөөчүлөрдүн эмгектерине таянсак,

1) геймификация – оюн элементтерин жана оюн принциптерин оюндан тышкary контекстте колдонуу [5];

2) геймификация – көрүүчүлөрдү тартуу жана көйгөйлөрдү чечүү, бир нерсени оюнга айландыруу үчүн оюн ой жүгүртүүсүн жана оюндардын динамикасын колдонуу процесси [8];

3) геймификация - керектөөчүлөрдү тартуу, алардын продуктыларга жана кызматтарга катышуусун жогорулатуу максатында оюндан башка процесстер үчүн оюн ыкмаларын колдонуу [3];

4) билим берүүдөгү геймификация – предметти окутуу процессинде студенттерди мотивациялоо жана чыныгы билим берүү максаттарына жетүү үчүн заманбап онлайн оюндарында колдонулган оюн эрежелерин колдонуу (4)

Демек, геймификация – оюндан тышкary контексттерде оюн элементтерин жана оюн дизайн ыкмаларын колдонуу; колдонуучуларды тартуу, алардын колдонулуучу маселелерди чечүүгө катышуусун жогорулатуу, же керектөөчүлөр тарабынан өнүмдердү жана кызматтарды пайдалануу үчүн оюн эмес процесстердин компьютердик оюндарына мүнөздүү ыкмаларды колдонуу.

Информатика сабагында окуу процессине оюн элементтерин киргизүү студенттердин таанып-билиүү активдүүлүгүн жогорулатууга, билимге болгон кызыгуусун калыптандырууга, окуу материалын өздөштүрүүсүнө түрткү берип, окуу мотивациясын жана демилгесин өнүктүрүүгө жардам берет. Оюндарды колдонуу натыйжалуу болушу үчүн алардын сценарийин даярдоого, ошондой эле оюндуң максаттарына туура келген тапшырмаларды тандоого өзгөчө көнүл буруу зарыл.

Маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын өнүгүшү, мобилдик жана жеке окуу куралдарынын болушу интерактивдүү тиркемелерди, ресурстарды ж. б. иштеп чыгуу үчүн мындай оюндардын жана куралдардын спектрин кеңейтүүгө мүмкүндүк берет [2]. Белгилей кетчү нерсе, заманбап эч кандай оюндардын өзүн окуу процессинде колдонууга болбайт, бирок оюндуң өзүн билим берүү системасына ылайыкташтырууга аракет кылууга болот [7].

Геймификациянын максаты оюн үчүн оюн түзүү эмес, оюнга түздөн-түз тиешеси жок кээ бир максаттарга жетүү, жаңы билимдерди жана көндүмдердү алуу, жөнөкөйлөтүү жана күнүмдүк иштерге тартуу ж. б. Ал эми геймификациянын күтүлгөн натыйжасы болуп аудиториянын көнүмүш жүрүм-турумунун өзгөрүшү, иш-чараларга тартылышы саналат.

Сабакты окутууда геймификацияны колдонуунун негизги максаты студенттердин окуу ишмердүүлүгүн уюштуруу, б. а., студенттерди окуп жаткан дисциплиниага кызыктыруу, студенттердин тапшырмаларды

чыгарууга болгон кызыгуусун арттыруу, тапшырмаларды өз убагында бүтүрүүгө жана жогорку балл алууга багыттоо болуп эсептелет. Ушуга байланыштуу, бүгүнкү күнде билим берүүнүн актуалдуу милдеттеринин бири – маалыматтык коомдун тенденцияларына жооп берген, ошондой эле заманбап билим берүүнүн натыйжаларына жетишүүгө көмөктөшүүчү жаңы педагогикалык технологияларды, билим берүүнүн ыкмаларын жана формаларын изде [7].

Төмөнкү түшүнүктөрдү эске алуу менен геймификациянын артыкчылыктарын камтууга болот:

- билимди оюнга айлантуу деген – жумушту же окууну кызыктуу ишке айландыруу эмес;
- бул – тынымсыз үйрөнүү жана жаңы нерселерди үйрөнүү процесси оюндарды кызыктуу кылат;
- бардык оюндар “көңүлдүү” эмес, бирок алардын бардыгы процесске оюнчуларды тартат;
- билимди геймификациялоо – билимди жана көндүмдердү натыйжалуу алуу үчүн жаңы технологииларды колдонуунун эң жакшы жолдорунун бири;
- билим берүүнүн геймификациясы – бул билим берүүчү видеооюндарды түзүү эмес, бири-бирине жардам берген, бири-бири менен атаандашкан жана бири-бирине түрткү берген жамаатты түзүү.

Билимди геймификациялоонун максаты катышуучунун оюнунун ийгилиги анын шык-жөндөмүнө жана билимине көз каранды болгон системаны түзүү болушу мүмкүн, аны реалдуу дүйнөгө еткөрүүгө болот.

Жогорку технологииялык чөйрөдө мугалим студенттерге окуу процессинин өзүн түшүнүүгө, аларга керектүү маалыматты табууга, анын берилген талаптарга жооп бербөөсүн аныктоого, ошондой эле Интернеттин билим берүү ресурстары тарабынан берилген мультимедиа маалыматты кантип колдонууну түшүнүүгө жардам бериши керек. Студенттер бекем базалык билимдерди жана көндүмдердү гана албастан, ошондой эле чыгармачыл ой жүгүртүүгө, туура баалуулуктарды баалоого, оптималдуу чечимдерди кабыл алууга жана ар кандай жолдор менен иш-аракет кылууга үйрөнүшү керек. Бул маселелерди чечүүдө негизги роль, албетте, маалыматтык технологиияларга жүктөлөт, анткени алар жеке педагогикалык маселелерди чечүү үчүн колдонулган инструменттердин функцияларын гана аткарбастан, дидактиканын жана методологиянын өнүгүшүнө дем берип, окуутуунун жана тарбиялоонун формаларын, жаңы технологииларды түзүүгө көмөктөшөт.


Геймификация принциптерин ишке ашыруу үчүн азыркы учурда көптөгөн компьютердик кызматтар, онлайн ресурстар бар, аларды колдонуу менен окуу процессин эң жакшы жол менен уюштурууга болот. Санариптик каражаттарды колдонуу окуу процессинде түшүнүктүү, жөнөкөй жана ыңгайлуу. Алар билим алууга, жаңы теманы түшүндүрүүгө же теманы бекемдөөгө жардам бере турган дидактикалык материалдарды түзүүгө мүмкүндүк берет. Эң популярдуу санаариптик билим берүү куралдары катары төмөнкүлөрдү белгилөөгө болот:

- тесттерди, сурамжылоорду, викториналарды түзүү үчүн тиркемелер. Тармактык тесттерди, викториналарды, талкууларды, логикалык оюндарды иштеп чыгууга жөндөмдүү көп функциялуу ресурстар (мындай тиркемелерге мисал катары Online Test Pad, Kahoot, Quandary көрсөтүүгө болот) ж. б.;
- бүтүндөй аудиториянын ишин башкарууга жана ошол эле учурда ар бир студенттин жеке ишин түздөн-түз сабак учурунда (Quizizz) көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берген санаариптик кызматтар, ошондой эле окуучулардын билимин чагылгандай тез баалоо үчүн тиркемелер (Plickers);
- окуу тапшырмаларынын жана көнүгүүлөрдүн айрым түрлөрүн ишке ашыруучу онлайн окутуу куралдары адатта белгилүү бир педагогикалык технологияны колдойт (Quizlet), ошондой эле eTreniki онлайн тренинг симулятору, анын жардамы менен көнүгүүлөрдүн 5 түрүн түзүүгө болот: түшүнүктөрдү классификациялоо, түшүнүктөрдү түзүү, морфемалык анализ, сөздү талдоо, керексиздерди алыш салуу, объектилерди картадагы чекиттер менен салыштыруу;
- интерактивдүү көнүгүүлөрдүн бүтүндөй комплексин түзүү кызматтары (LearningApps. org.) – интерактивдүү модулдар аркылуу окутуу жана окутуу процессин колдоо үчүн тиркеме. Бул тиркемелер кросворд, сурамжылоо, викторина, классификация, дал келүү, сорттоо, пазлдарды дал келтирүү жана башкалар сыйктуу интерактивдүү дидактикалык материалдарды тез жана оной түзүүгө мүмкүндүк берет;
- ProProfs онлайн конструкторунда электрондук окуу куралдарын, викториналарды, флеш-карталарды түзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган көнүгүүлөрдүн комплекси бар;
- электрондук журналды жана окуу курсарынын дизайнерин, тесттердин дизайнериин, биргелешкен долбоорлорду бириктирген билим берүүчү онлайн платформалар (GoogleClass, ClassCraft, ClassDojo);

Бул программалар болжол менен бирдей, кыйла өркүндөтүлгөн функционалдуулукка ээ жана адаттагыдай эле интерфейсти колдонуунун

жәңилдик даражасы боюнча айырмаланат. Мисалы: Kahoot! онлайн платформасы ар кандай оюн тесттерин түзүүгө мүмкүндүк берет (1-сүрөт). Бул платформанын артыкчылыгы – суроолордун көп варианттулугу (чоң өзгөрмөлүлүгү): ачык суроо, бир нече жооптору бар суроо, пазл-суроо (сүйлөмдердүн туура тартибин коюу), жооптордун варианты менен аудио суроолор.


Тестти түзүү үчүн куралдардын мындай комплекси ар бир сабак боюнча жазуу түрүндөгү көзөмөлдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Kahoot! боюнча суроолорго жооп берүү үчүн мугалим таймерди 10 секунддан 4 мүнөткө чейин коюшу керек. Убакыттын ченеми студенттерге кошумча булактарды колдонуудан алып салууга (баш тартууга) жана иш жүзүндө алган билимдерин текшерүүгө мүмкүндүк берет. Платформа ошондой эле кийинки бааны түзүү үчүн суроолорго упайларды коюуга мүмкүндүк берет. Kahoot! платформасынын кемчилиги болуп бул сайттын бардык куралдарын чектөөсүз колдонуу үчүн талап кылышкан акы төлөө саналат, бирок сайттын акысыз версиясында ар кандай тесттерди түзүү мүмкүнчүлүгү бар.



1- сүрөт. Kahoot! платформасында түзүлгөн тапшырма

Kahoot! үчүн альтернатива – Quizizz платформасы (2-сүрөт). Бул платформада суроолорду түзүүдө мугалим таймерди алыш салып, окуучуларга тапшырма жөнүндө ойлонууга мүмкүнчүлүк берет. Бул формат билимди деталдуу форматта өздөштүрүүсүнө мониторинг жүргүзүү үчүн ылайыктуу. Quizizzтин эки режими бар: Live жана Homework, ал экөөнү төң бардык студенттер үчүн, мисалы, аудиторияда жана белгилүү бир студент үчүн ынгайлуу убакта сынап көрүүгө мүмкүндүк берет. Жандуу режимде тест жүргүзүүдө мугалим окуучулардын жоопторунун толук статистикасын дароо көрөт, бул аларга тигил же бул аудиторияда өздөштүрүлбөгөн темаларды түздөн-түз аудиторияда көрүп, иштеп чыгууга мүмкүндүк берет.


НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ



2-сүрөт. Quizizz платформасында түзүлгөн тапшырманын мисалы


Тесттерди түзүү үчүн ар кандай функцияларга ээ, эң акысыз платформалардын бири - Online Test Pad (3-сүрөт). Бул универсалдуу конструкторлорго кирет, алардын жардамы менен мугалим өтүп жаткан (изилдеген) материал боюнча билимди текшерүүгө жана көзөмөлдөөгө багытталган санаариптик билим берүү ресурстарын түзө алат:

- тесттер;
- кроссворддор;
- сканворддор;
- сурамжылоо;
- логикалык оюндар;
- диалогдор [2].



3-сүрөт. Online Test Pad платформасынын башкы бети

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ




4-сүрөт. Online Test Pad платформасында түзүлгөн кроссворд

Online Test Pad сервисинин жардамы менен түзүлгөн ресурстар мугалимге окуучулардын окуу материалын өздөштүрүү деңгээлин текшерүүгө гана эмес, белгилүү бир темага жакшыраак даярданууга мүмкүнчүлүк берет. Кызмат ар кандай татаалдыктагы онлайн тесттерди түзүүгө шарт түзүп, ошондой эле даяр онлайн тесттердин маалымат базасын камтыйт [3].

Тесттин конструктору суроолордун 14 түрү үчүн вариантарды сунуштайт, анын ичинде: ырааттуулук, боштуктарды толтуруу, ырааттуу жоюу, диктант, бир же көп тандоо жооптору, сандарды же текстти киргизүү, файлдарды кошуу ж. б. (5-сүрөт). Мындан сырткары, сүрөттөлүштөрдү суроолорго жана жоопторго коюуга болот, бул окуу тапшырмаларынын көп түрдүүлүгүнө мүмкүндүк берет. Шайкештик жана ырааттуулук сыноолорунда сүйрөп түшүрүү куралын туташтыра аласыз. Ар бир толтуруулган анкета боюнча мугалим жооп статистикасын ала алат, ар бир жыйынтыкты, жооптордун статистикасын жана топтолгон упайларды көрө алат, аларды Excel форматында көчүрүп алса да болот.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ




5-сүрөт. Online Test Pad платформасында тестти тұзғы

Платформада билим берүү тестин тұзғы бир нече этапта ишке ашат. Бул кадамдар башка онлайн платформаларда тесттик тапшырмаларды тұзғы үчүн ылайықтуу экенин белгилей кетүү керек.

Окууга адистештирилген платформалардан тышкary, жазуу жүзүндөгү көзөмөл жүргүзүү үчүн Google формаларын да колдонуу жакшы мүмкүнчүлүккө ээ. Бул платформа үйрөнүүгө жана колдонууга одой интерфейске ээ жана бир нече тандоо жооптору жана ачык суроолор менен ар кандай тесттерди тұзғыгө мүмкүндүк берет (6-сүрөт). "Тест" функциясын киргизүү суроолорго туура жооп берүү үчүн упайларды берүүгө мүмкүндүк берет, бул мугалимге тапшырмаларды андан ары текшерүүнү жөнілдетет. Мындан тышкary, "форманы тапшыргандан кийин дароо бааны көрсөтүү" опциясын тандоо менен, студенттерге тест тапшыргандан кийин дароо бааларды билүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Google форманын артыкчылығы – студенттердин билимин өздөштүрүү дәнгээлин жалпы баалоого мүмкүндүк берүүчү тест боюнча статистикалык маалыматтарды көрсөтүү. Бул курал акысыз жеткиликтүү.



6-сүрөт. Google формада тұзғулғөн тапшырманын мисалы

Демек, билим берүү ишмердигине геймификацияны киргизүү – он натыйжаларга жетишүүгө жардам бере турган жаңы ыкма, билимди жана көндүмдөрдү натыйжалуу алуу үчүн жаңы технологияларды колдонуунун эң жакшы жолдорунун бири. Мындан тышкary, аны колдонуу көптөгөн артыкчылыктарга ээ.

Жогорку окуу жайларында геймификацияны окуу процессинин натыйжалуулугун жогорулатуунун куралы катары кароо керек. Геймификацияны өздөштүрүү жана аны пайдалуу боло турган жерде колдоно тургандай кылыш үйрөнүү маанилүү.

Адабияттар:

1. Афонина М. В., Харламова А. С. Контент-анализ понятия «геймификация». //Теория и практика среднего образования. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ([дата обращения: 20.08.2022](#))
2. Белкин Ф. А. Геймификация в образовании. // Современная зарубежная психология. - 2016. - №3(Т.5). - С.28-34.
3. Выготский Л. С. Педагогическая психология. -М.: Педагогика-пресс, 1999. С.536.
4. Габдулхаков В. Ф., Галимова Э. Г. Цифровая педагогика и геймификация образования в университетах // Образование и саморазвитие. - 2014. - №4.
5. Пахомова Т. Е. Геймификация как средство подготовки студентов педагогического колледжа к решению профессиональных задач // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Профессиональное образование, теория и методика обучения. - №6(65). -2015. - С.31-39.
6. Садчиков И. А., Суслова И. А. Мотивация обучающихся при геймификации учебного процесса // Нов. информ. техн. в образов.: Матер. IX Междунар. науч.-практ. конф. Росс. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург, 2016. - с. 325-329.
7. Шумилова А. С. Современное образование: Актуальные вопросы, достижения и инновации // Сб. ст. XV Междунар. науч.-практ. конф. /Сибир. федер. ун-т. - Пенза, 2018. – с. 124-126 с.
8. <https://ru.wikipedia.org/wiki>.